

"О!Банк" ААКтын ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА
КӨРСӨТҮЛГӨН КЫЗМАТТАРЫНЫН ТАРИФТЕРИ

№ к/п	Кызматтын аталышы	Банктын Тарифи, салыктарды эске алуу менен	Эскертүү
1	2	3	4
7. ЧАКАН ЖАНА ОРТО БИЗНЕСТИ НАСЫЯЛОО МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ОПЕРАЦИЯЛАР			
7.1.	Кардар насыя келишимине кол коюлган убактан баштап акча каржаттарын алганга чейин насыяны алуудан баш тартканда Насыялык комитеттин насыяга арызды караганы үчүн же лизингдин алкагында мүлккө төлөм үчүн төлөмдөрдү жүргүзгөндө:		
7.1.1.	Улуттук валютада		НК Чечими боюнча
	Насыянын суммасы 7 000 000 чейин	1 000,00 сом	
	Насыянын суммасы 7 000 001 жогору	5 000,00 сом	
7.1.2.	Чет элдик валютада		
	Насыянын суммасы 20 000 - 100 000	1 000,00 сом	
	Насыянын суммасы 100 001 жогору	5 000,00 сом	
7.2.	Накталай алуу үчүн комиссия		
7.2.1.	Улуттук валютада	насыянын суммасынан 0.5% чейин кошуп	1) Өзгөртүү боюнча ыйгарым укуктар Банктын/Башкы Банктын Насыялык комитетине берилет; 2) Кардар-жеке жакка, анын ичинде жеке ишкерлерге экономиканы өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик/ өкмөттүк жана социалдык программалардын (Айыл чарбаны каржылоо (АЧК), Орус-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду (ОКӨФ) ж.б.) алкагында берилген насыяларга жайылтылбайт; 3) 2-пункт ЮЖ насыяларына колдонулбайт.
7.2.2.	Чет элдик валютада	насыянын суммасынан 0.5% чейин кошуп	
7.3.	Насыяны тындыруу графигин кайра эсептөө үчүн комиссия	1 000,00 сом	Колдонулат: тындыруу датасы жылдырылганда, (аннуитет, бирдей бөлүктөр менен, ийкемдүү график) тындыруу ыкмасы өзгөртүлгөндө, реструктуризацияланганда. Колдонулбайт - насыяны жарым-жартылай/мөөнөтүнөн мурда тындырганда (акысыз)
7.4.	Насыяны/насыялык линияны толук/жарым-жартылай мөөнөтүнөн мурда тындыруу үчүн айыптык төлөм	акысыз	
7.5.	Насыя боюнча төгүмдөрдү өз убагында тындырбоо үчүн айыптык төлөм		
7.5.1.	Юридикалык жактарга жана юридикалык жакты түзгөн жеке ишкерлерге	төлөм кечиктирилген карыздын суммасынан 0,5%, ар бир төлөм кечиктирилген күн үчүн	
7.5.2.	Юридикалык жакты түзбөгөн жеке ишкер	төлөм кечиктирилген карыздын суммасынын насыя келишиминде белгиленген бир күндүк пайыздык чен өлчөмүндө	
7.6.	Насыяны максаттуу эмес колдонуу үчүн айыптык төлөм	максаттуу эмес колдонулган сумманын 20% чейин	өзгөртүү боюнча ыйгарым укуктар тиешелүү деңгээлдеги Насыялык комитетке берилет
7.7.	Насыя боюнча камсыздандыруу акысын өз убагында эмес төлөө үчүн айыптык төлөм	бир күнгө 0,5%	камсыздандыруу акысынын кечиктирилген төлөмүнүн суммасынан
7.8.	Мүлк күрөөсүн/кепилдик берүүнү бошотууга/алмаштырууга арызды кароо үчүн комиссия	3 000 сом	ар бир күрөө предметине (насыянын/НЛ/УНЛдин суммасынын 50% ашыгы тындырылган учурлады кошпогондо)
7.9.	Карыз алуучу/Күрөө берүүчү укук белгилөөчү/башка (мыйзамдаштыруу, насыяны тындыруу жөнүндө маалым кат, ижара келишимин ж.б.) документтерин көрсөтүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө арызды кароо үчүн комиссия	1 500,00 сом	ар бир арыз үчүн
7.10.	Кардардын арызды боюнча 5 банктык күнгө чейин мөөнөткө тыюу салууну албастан документтердин түп нускасын берүү үчүн комиссия (документтердин түп нускасын коммуналдык кызматтарга, элчиликтерге, паспорттук столго ж.б. көрсөтүү үчүн)	700,00 сом	
7.11.	Күрөөгө коюлган мүлктү мыйзамдыштыруу, куруу (куруп бүтүрүү), анын техникалык параметрлерин өзгөртүү, ага менчик укугун кайра тариздөө ж.б. маселелерди чечүү үчүн, Насыялык комитет тарабынан каралган тиешелүү милдеттенмелер бар болгондо, тыюу салууну албастан документтердин түп нускасын берүү үчүн комиссия	акысыз	
7.12.	Насыялоо шарттарын өзгөртүүгө арызды кароо үчүн комиссия	1 500,00 сом	Лимитти көбөйтүп/азайтып каржылоо учурунда УНЛ/Жаңылануучу НЛ/Жаңыланбоочу НЛ боюнча комиссия алынбайт. Комиссия бир карыз алуучу үчүн бир жолу алынат, насыялардын/транштардын санынан көз карандысыз.
7.13.	Кардардын демилгеси боюнча тышкы кайра каржылоого/банктын экинчи кезектеги күрөө укугун берүүсүнө ж.б.; Банктын күрөөлүк оордотуусун албастан күрөө предметине менчик (жерди пайдалануу) укугун үчүнчү жакка кайра тариздөөгө Банктын макулдук берүүсүнө арызды кароо үчүн комиссия	Насыялык карыздын/УНЛ/НЛ лимитинин калдыгынан 0,1%	өзгөртүү боюнча ыйгарым укуктар тиешелүү деңгээлдеги Насыялык комитетке берилет
7.14.	Насыя алуучу тарабынан насыянын бар экендиги/алынышы жана насыялык дисциплинаны сактоо тууралуу маалым кат берүү үчүн комиссия.*	300,00 сом	
	*бир айда бир жолудан кем эмес же суроо-талап алынган күндөн баштап 3 жумушчу күндүн ичинде.	акысыз	

7.15.	Карыз алуучунун, күрөө берүүчүнүн, кепилдик берүүчүнүн арызы боюнча насыялык операциялар боюнча Банктын архивинен көчүрмөлөрдүн дубликаттарын, маалымкаттык материалдарды берүү жана сураштыруу үчүн комиссия.	700,00 сом	ар бир документ үчүн
7.16.	Компетенттүү органдарга көрсөтүү үчүн күрөө предметинен оордотууну алуу жөнүндө каттарды жана ишеним каттарды кайталап берүү үчүн комиссия.	700,00 сом	ар бир документ үчүн
7.17.	Компетенттүү органдарга көрсөтүү үчүн кыймылсыз/кыймылдуу мүлк боюнча (мамлекеттик номер белгисин өзгөртүү, укук белгилөөчү документтердин дубликаттарын калыбына келтирүү, күрөөнүн бөлүгүн өз алдынча бөлүк кылып бөлүп чыгаруу ж.б.) каттарды берүү жөнүндө арызды кароо үчүн комиссия	700,00 сом	ар бир документ үчүн
7.18.	Күрөөлүк камсыздоо боюнча документтердин түп нускаларын өз убагында кайтарбоо үчүн айыптык төлөм	берилген насыянын/УНЛдин/НЛдин суммасынан 0,1%	өзгөртүү боюнча ыйгарым укуктар тиешелүү деңгээлдеги Насыялык комитетке берилет
7.19.	Күрөөлүк камсыздоону/кепилдик берүүнү өз убагында бербөө үчүн айып	берилген насыянын/УНЛдин/НЛдин суммасынан 0,1%	өзгөртүү боюнча ыйгарым укуктар тиешелүү деңгээлдеги Насыялык комитетке берилет
7.20.	Кардардын тындырылган насыялары боюнча документтердин түп нускаларын сактоо		
	- тындырылган убактан баштап 30 күнгө чейин	акысыз	
	- тындырылган убактан баштап 30 күндөн ашык	1 000,00 сом	
7.21.	Келишимдердин/макулдашуулардын өзгөчө шарттарын аткарбоо үчүн комиссия	насыянын суммасынын 0,1% жогору	өзгөртүү боюнча ыйгарым укуктар тиешелүү деңгээлдеги Насыялык комитетке берилет
7.22.	Аралыктан сатуу каналдары аркылуу насыялар берилгенде акча каражаттарын чегерүүнүн убакыт аралыгы	50 001 сомдон 100 000 сомго чейин – 4 саат; 100 001 сомдон жогору – 12 саат	

Эскертүүлөр:

- Ушул документте аталган комиссиялар макулдашууну түзүү убагына карата аракетте болуп эсептелет жана Банк тараптан бир тараптуу негизде кайра каралышы мүмкүн.
- Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык сатуу салыгын жана кошумча нарк салыгын эске алуу менен көрсөтүлгөн
- Стандарттык эмес операциялар боюнча Банк кошумча комиссия алууга укуктуу
- Комиссия чет элдик валютада төлөнгөндө эсептөө төлөм жүргүзүлгөн датадагы КР УБдун курсу боюнча ишке а
- Банк эсептик-кассалык тейлөө боюнча тарифтерди жана насыялар жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, жана ошондой эле рыноктук шарттарга жараша, ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, кардар менен макулдашуу боюнча жеке тарифтерди/пайыздык чендерди белгилөө укугун өзүнө калтырат
- Почталык кызматтар, анын ичинде чабармандык кызматтар, документтерди жиберүү боюнча чыгашалар Банктын кардарлары тарабынан иш жүзүндөгү нарк боюнча кызматтардын тарифтерине кошумча төлөнөт, 8,9,10 бөлүмдөрдө көрсөтүлгөн комиссияларды кошпогондо (бул комиссиялар документтерди жөнөтүү боюнча чыгашаларга кошулган)
- Аккредитивдин/гарантиянын суммасын көбөйтүү комиссияны эсептөө үчүн өз адынча аккредитивди/гарантияны чыгаруу катары эсептелет, мында чыгарууну уюштуруу үчүн комиссия алынбайт
- Аккредитив/гарантия бенефициардын комиссияны төлөөсүн караса, бирок бенефициардан өндүрүлүп алына албаса, банктын бардык чыгашалары жана комиссиялары кардардын (буйрук берүүчүнүн) эсебине киргизилет
- Ушул Тарифтер кардар-жеке жактарга, анын ичинде жеке ишкерлерге экономиканы өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик/ өкмөттүк жана социалдык программалардын (Айыл чарбаны каржылоо (АЧК), Орус-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду (ОКӨФ) ж.б.) алкагында берилген насыяларга жайылтылбайт

*Ушул Тарифтер ошондой эле жеке ишкерлерге жайылтылат.

** Тиешелүү деңгээлдеги Насыялык комитеттин чечими менен, ал толугу менен жокко чыгарылганга чейин, белгиленет.